

**К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин  
Кыргыз–Түрк институтунун “Недим Эркөл” атындагы китепкана-  
нын 2018 – 2019 окуу жылдык**

**ОТЧЕТУ**

К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин китепканасынын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын “Китепкана иши жөнүндөгү” мыйзамына, “Китепкананы пайдалануу эрежелерине” жана коллективдүү келишимине ылайык жүргүзүлөт.

Китепканага керектелүүчү материалдар жана жалпы эле китепкана фонду 19 546 даана китеп окуу жайдын окуу программаларынын негизинде түзүлөт.

Окуу жайдын даярдап жаткан адистердин сапатын, билимин керектүү даражада жогорулатуу максатында бөрбордук китепкананын курамындагы Эл аралык Кыргыз–Түрк институтунун Недим Эркөл атындагы китепканасы да өз салымын кошуп келүүдө. Окуу процессинде китепканадагы окуу куралдарын колдонуу менен студенттер мугалимдин өткөн сабактарын жана үйгө берилген ташырмаларын толугу менен аткара алышат.

2018–2019 окуу жылында иш–пландарга ылайык, 1–курстун студенттерине китепкананын эрежелерин, окуу залда өзүн алып жүрүүсү, окурмандардын милдеттери жана китепкананы пайдалануу жөнүндө тааныштыруу иштери жүргүзүлдү.

Ошону менен бирге иш планында бекитилгендей эскилиги жеткен китептерди желимдөө жана китептерди оз убагында тапшырбаган студенттер менен да иш алып барылды. Китептерди желимдөөдө негизинен даярдоо курстары үчүн арналган китептерге басым жасалды. Анда 32 китеп желимделди. Китептерди өз убагында тапшырбаган 4 студентке эскертүү берилди.

Иш планына ылайык борбордук китепкана жана филиалдар менен биргеликте көргөзмөлөр уюштурулуп турат. Тактап айтканда

1. 1 – сентябрь Билим күнүнө карата китеп көргөзмө уюштуруу.
2. 12-декабрь Кыргыз Республикасынын белгилуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата китеп көргөзмө уюштуруу.
3. 23-февраль Мекенди коргоочулардын күнүнө карата "Мекенди коргоо – ыйыкмилдет" деген темада көргөзмө уюштуруу.
4. 21-март Нооруз майрамына карата "Кел Ноорум жергеме!" деген темада көргөзмө уюштуруу.
- 5.9 – май Улуу жеңиш күнүнө карата көргөзмө уюштуруу.



Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата уюштурулган көргөзмөдөн үзүндү

Көргөзмөдө Недим Эркол атындагы Кыргыз–Түрк китепкана фондунун китептери, тактап айтканда "Түрк илимийизилдөө дүйнөсү", Туран Язган тарыхынын китептери, Түрк дүйнөсү изилдөө фондунун китептери, "Түрк маданиятынын өнүгүү доору" ж.б., куралдар чыгарылып турат.



### **Tarih Dergisi Gözyaşları ile Islanan Topraklar**

Ошондой эле 29 – октябрь Түркия мамлекетинин эгемендүүлүгүнө карата уюштурулган иш – чарага китепкана да катышып китеп көргөзмөлөрүн көрсөтүп турат.



**Түркия мамлекетинин эгемендүүлүгүнө карата уюштурулган көргөзмөдөн үзүндү**



2018–2019 окуу жылынын аяктоо убактында “Недим Эркол” атындагы Кыргыз–Түрк институтунун китепканасынын жалпы фонду 19546 даана китепти түздү. Анын ичинен:

- социалдык–гуманитардык дисциплиналар – 9 888;
- адистиктер – 9 658

Китепканачы: О.А. Осмонова С.